



МЖК

**ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

2022-жылдын 27-сентябры, № 533

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-январындагы № 20 «Шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алуу формасында продукциянын шайкештигин милдеттүү түрдө тастыктоо жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Улуттук мыйзамдарды Евразия экономикалык комиссиясынын ченемдик укуктук базасына шайкеш келтирүү боюнча мындан ары чараларды көрүү максатында, «Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 25-статьясына, «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-январындагы № 20 «Шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алуу формасында продукциянын шайкештигин милдеттүү түрдө тастыктоо жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

– 2-пунктунун экинчи абзацындагы «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 30-декабрындагы № 639 «Продукциянын шайкештигин милдеттүү түрдө тастыктоо жөнүндө» токтому менен» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 20-майындагы № 267 «Шайкештикти баалоо чөйрөсүндөгү айрым маселелер жөнүндө» токтому менен» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– 3-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген» деген сөздөр алып салынсын;

– 4-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген компетенциясынын чегинде» деген сөздөр «компетенциясынын чегинде» деген сөздөр менен алмаштырылсын;



07

**ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27 сентября 2022 года № 533

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в форме принятия декларации о соответствии» от 28 января 2019 года № 20

В целях дальнейшего принятия мер по гармонизации национального законодательства с нормативной правовой базой Евразийской экономической комиссии, в соответствии со статьей 25 Закона Кыргызской Республики «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике», статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в форме принятия декларации о соответствии» от 28 января 2019 года № 20 следующие изменения:

– в абзаце втором пункта 2 слова «постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об обязательном подтверждении соответствия продукции» от 30 декабря 2005 года № 639» заменить словами «постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О некоторых вопросах в сфере оценки соответствия» от 20 мая 2022 года № 267»;

– в пункте 3 слова «, установленной Правительством Кыргызской Республики» исключить;

– в пункте 4 слова «, в пределах компетенции, установленной Правительством Кыргызской Республики» заменить словами «в пределах компетенции»;

– в пункте 5 слова «Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики» заменить

– 5-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаменти» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Стандартташтыруу жана метрология борбору» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– 6-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«6. Төмөнкүлөр бекитилсин:

– Кыргыз Республикасынын техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алуунун тартиби жөнүндө жобо (мындан ары – Жобо) 1-тиркемеге ылайык;

– Евразия экономикалык бирлигинин (Бажы бирлигинин) техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештик жөнүндө бирдиктүү формадагы декларацияны кабыл алуунун тартиби жөнүндө жобо (мындан ары – Жобо) 2-тиркемеге ылайык.»;

– 7-пунктунун 3-пунктчасы «Экономика» деген сөздөн кийин «жана коммерция» деген сөздөр менен толукталсын;

– 8-пунктунун 1-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«1) Евразия экономикалык бирлигинин (Бажы бирлигинин) техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештик жөнүндө бирдиктүү формадагы декларацияларды каттоону ушул Жобого ылайык жүзөгө ашырылсын.»;

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алуунун тартиби жөнүндө жободо:

– оң жагынын үстүнкү бурчундагы «Тиркеме» деген сөз «1-тиркеме» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– 6-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаментине» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Стандартташтыруу жана метрология борборуна» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– 9-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«9. Шайкештик жөнүндө декларацияларды каттоо боюнча кызматтар ыйгарым укуктуу орган тарабынан мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жаатындагы мыйзамдарга ылайык жүргүзүлөт.

Продукцияны сертифицигаттоо боюнча аккредиттелген органдарга акы төлөө жумуштарга жана шайкештикти тастыктоо боюнча кызматтарга баалардын преysкуранты боюнча жүргүзүлөт.»;

словами «Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики»;

– пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Утвердить:

– Положение о порядке принятия декларации о соответствии требованиям технических регламентов Кыргызской Республики (далее – Положение) согласно приложению 1;

– Положение о порядке принятия декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) единой формы (далее – Положение) согласно приложению 2.»;

– подпункт 3 пункта 7 после слова «экономики» дополнить словами «и коммерции»;

– подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«1) осуществлять регистрацию деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) единой формы согласно настоящему Положению.»;

в Положении о порядке принятия декларации о соответствии требованиям технических регламентов Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в правом верхнем углу слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;

– в пункте 6 слова «Департаменту профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики» заменить словами «Центру по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики»;

– пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Услуги по регистрации деклараций о соответствии уполномоченным органом проводятся в соответствии с законодательством в области государственных услуг.

Аккредитованным органам по сертификации продукции оплата производится по их преysкуранту цен на работы и услуги по подтверждению соответствия.»;

– в пункте 12 слова «в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики» заменить словами «согласно законодательству Кыргызской Республики в сфере технического регулирования»;

– в пункте 20 слова «, установленного в соответствии с законодательством Кыргызской Республики» заменить словами «в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере технического регулирования»;

– 12-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын техникалык жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– 20-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленген» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын техникалык жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– 21, 23-пункттарындагы «Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексине» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– ушул токтомдун тиркемесине ылайык редакциядагы 2-тиркеме менен толукталсын.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин
Төрагасы



А.У. Жапаров

– в пунктах 21, 23 слова «с законодательством Кыргызской Республики» заменить словами «с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях»;

– дополнить приложением 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Председатель
Кабинета Министров
Кыргызской Республики



А.У. Жапаров

**Евразия экономикалык бирлигинин (Бажы бирлигинин)
техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештик
жөнүндө бирдиктүү формадагы декларацияны кабыл
алуунун тартиби жөнүндө
жобо**

1. Ушул Евразия экономикалык бирлигинин (Бажы бирлигинин) техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештик жөнүндө бирдиктүү формадагы декларацияны кабыл алуунун тартиби жөнүндө жобо (мындан ары – Жобо) Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин (Бажы бирлигинин техникалык регламенттеринин) талаптарына продукциянын шайкештиги жөнүндө декларацияны (мындан ары – шайкештик жөнүндө декларация) каттоонун, колдонулушун токтото туруунун, кайра жандандыруунун жана токтотуунун эрежелерин аныктайт.

Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2012-жылдын 25-декабрындагы № 293 «Бажы бирлигинин техникалык регламенттерине шайкештик жөнүндө декларациянын жана шайкештик сертификатынын бирдиктүү формалары жана аларды тариздөө эрежелери тууралуу» чечими менен бекитилген Евразия экономикалык бирлигинин (Бажы бирлигинин) (мындан ары – Бирлик) техникалык регламентинин талаптарына шайкештик жөнүндө декларациянын бирдиктүү формасына жана аны тариздөө эрежелерине ылайык таризделген шайкештик жөнүндө декларация Евразия экономикалык бирлигинин берилген шайкештик жөнүндө сертификаттардын жана катталган шайкештик жөнүндө декларациялардын бирдиктүү реестринде (мындан ары – Бирдиктүү реестр) катталууга тийиш.

Шайкештик жөнүндө декларация ага Бирдиктүү реестрде каттоо номери берилген учурдан тартып юридикалык күчкө ээ.

2. Шайкештик жөнүндө декларацияны каттоо үчүн арыз берүүчү бйгарым укуктуу органга же сертификаттоо боюнча аккредиттелген органга шайкештик жөнүндө декларацияны жана ага кошо тиркелген, ушул Жобонун 3-пунктунда каралган документтерди жана маалыматтарды жеке өзү, салуу тизими жана тапшырылгандыгы жөнүндө кабарлоо менен заказдык почта аркылуу жөнөтүү менен кагаз жүзүндөгү документтер түрүндө же Интернет маалыматтык-телекоммуникациялык тармагын пайдалануу менен электрондук документтер түрүндө берет.

**Положение
о порядке принятия декларации о соответствии требованиям
технических регламентов Евразийского экономического союза
(Таможенного союза) единой формы**

1. Настоящее Положение о порядке принятия декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) единой формы (далее – Положение) определяет правила регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза) (далее – декларации о соответствии).

Декларация о соответствии, оформленная согласно единой формы декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (Таможенного союза) (далее – Союза) и правилам ее оформления, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза и правилах их оформления» от 25 декабря 2012 года № 293, подлежит регистрации в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза (далее – Единый реестр).

Декларация о соответствии имеет юридическую силу с момента присвоения ей регистрационного номера в Едином реестре.

2. Для регистрации декларации о соответствии заявитель представляет в уполномоченный орган или аккредитованный орган по сертификации декларацию о соответствии и прилагаемые к ней документы и сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящего Положения, в виде документов на бумажном носителе, лично, заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении либо в виде электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. К декларации о соответствии прилагаются следующие документы и сведения:

а) заявление о регистрации декларации о соответствии по форме, установленной в приложении к настоящему Положению, подписанное заявителем и содержащее следующие сведения:

3. Шайкештик жөнүндө декларацияга төмөнкүдөй документтер жана маалыматтар тиркелет:

а) арыз берүүчү кол койгон жана төмөнкү маалыматтарды камтыган, ушул Жобонун тиркемесинде белгиленген форма боюнча шайкештик жөнүндө декларацияны каттоо тууралуу арыз:

– арыз берүүчүнүн толук аталышы, анын турган жери (юримдикалык жактын дареги) жана ишин жүргүзгөн жердин дареги (даректери) (эгерде даректери айырмаланып турса) – юримдикалык жактар үчүн же фамилиясы, аты жана атасынын аты (бар болсо), жашаган жери жана ишин жүргүзгөн жердин дареги (даректери) (эгерде даректери айырмаланып турса) – жеке ишкер катары катталган жеке жактар үчүн, ошондой эле юримдикалык жакты же жеке ишкер катары жеке жакты мамлекеттик каттоодо берилген арыз берүүчүнүн катталган же эсептик (жеке, идентификациялык) номери, телефон номери жана электрондук почтасынын дареги;

– продукцияны даярдоочунун толук аталышы, анын турган жери (юримдикалык жактын дареги) жана продукцияны даярдоо боюнча ишти жүргүзгөн жердин дареги (даректери) (эгерде даректери айырмаланып турса) – юримдикалык жактар жана продукцияны даярдап жаткан анын филиалдары үчүн же фамилиясы, аты жана атасынын аты (бар болсо), жашаган жери жана продукцияны даярдоо боюнча ишти жүргүзгөн жердин дареги (даректери) (эгерде даректери айырмаланып турса) – жеке ишкер катары катталган жеке жактар үчүн;

– продукциянын аталышы жана белгилениши (техникалык регламентте каралган учурларда) жана (же) продукциянын даярдоочусу тарабынан берилген башка шарттуу белгилениши;

– продукциянын аталышы (техникалык регламентте каралган учурларда) (бар болсо);

– аны идентификациялоону камсыз кылган продукция жөнүндө башка маалыматтар (бар болсо);

– ага ылайык продукция даярдалган документтин (документтердин) белгилениши жана аталышы (стандарт, уюмдун стандарты, техникалык шарттар же башка документ) (бар болсо);

– Евразия экономикалык бирлигинин Тышкы экономикалык ишинин бирдиктүү товардык номенклатурасына (мындан ары – ЕАЭБ ТЭИ ТН) ылайык продукциянын коду (коддору);

– декларациялоо объектинин аталышы (сериялык чыгарылышы, партия же жалгыз буюм). Сериялык чыгарылыштагы продукция үчүн «сериялык чыгарылыш» деген жазуу түшүрүлөт. Продукциянын партиясы үчүн партиянын өлчөмү, жалгыз буюм үчүн буюмдун заводдук номери көрсөтүлөт. Продукциянын партиясы жана жалгыз буюм үчүн продукциянын партиясын (анын ичинде анын өлчөмүн) же жалгыз буюмду идентификациялаган товарды коштоочу документтердин реквизиттери көрсөтүлөт;

– полное наименование заявителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) – для юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, а также регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, номер телефона и адрес электронной почты;

– полное наименование изготовителя продукции, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если адреса различаются) – для юридического лица и его филиалов, которые изготавливают продукцию или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;

– наименование и обозначение продукции (в случаях, предусмотренных техническим регламентом) и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии);

– название продукции (в случаях, предусмотренных техническим регламентом) (при наличии);

– иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии);

– обозначение и наименование документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии);

– код (коды) продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС);

– наименование объекта декларирования (серийный выпуск, партия или единичное изделие). Для продукции серийного выпуска производится запись «серийный выпуск». Для партии продукции указывается размер партии, для единичного изделия – заводской номер изделия. Для партии продукции и единичного изделия указываются реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции (в том числе ее размер) или единичное изделие;

– наименование технического регламента (технических регламентов), требованиям которого соответствует продукция;

– продукция талаптарына жооп берген техникалык регламенттин (техникалык регламенттердин) аталышы;

б) мүчө мамлекеттин мыйзамдарына ылайык юридикалык жакты же жеке ишкер катары жеке жакты мамлекеттик каттоону тастыктаган маалыматтар;

в) Бирликтин бажы аймагына алып келинүүчү продукциянын техникалык регламенттин (техникалык регламенттердин) талаптарына шайкештигин камсыз кылууну караган даярдоочу (анын ичинде чет элдик даярдоочу) менен түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү жана мөөр менен күбөлөндүрүлгөн (эгерде мүчө мамлекеттин мыйзамдарында башкача белгиленбесе) жана арыз берүүчүнүн колу коюлган, көрсөтүлгөн талаптарга мындай продукциянын шайкеш келбегендиги үчүн (даярдоочу тарабынан ыйгарым укук берилген адам үчүн) жоопкерчилик;

г) мөөр менен күбөлөндүрүлгөн жана арыз берүүчүнүн колу коюлган, шайкештик жөнүндө декларацияны каттоо үчүн аларды берүү техникалык регламентте (техникалык регламенттерде) каралган далилдөөчү материалдардын көчүрмөлөрү, анын ичинде анын колдонулушу ага жайылтылган (эгерде техникалык регламент менен декларациялануучу продукцияга изилдөөлөрдү (сыноолорду) жана өлчөөлөрдү жүргүзүү каралса) техникалык регламенттин (техникалык регламенттердин) талаптары сакталгандыгы тастыкталган продукцияны изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн натыйжалары.

4. Ыйгарым укуктуу орган же сертификаттоо боюнча аккредиттелген орган арыз берүүчү тарабынан берилген документтерди жана маалыматтарды төмөнкүлөр боюнча карайт:

а) Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиасынын 2012-жылдын 25-декабрындагы № 293 «Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештик жөнүндө декларациянын жана шайкештик сертификатынын бирдиктүү формалары жана аларды тариздөө эрежелери тууралуу» чечими менен белгиленген шайкештик жөнүндө декларацияны тариздөөгө коюлган талаптардын сакталышы;

б) ушул Жобонун 3-пунктунда каралган бардык документтердин жана маалыматтардын берилиши;

в) продукциянын белгилүү бир түрүнүн техникалык регламенттин талаптарына шайкештиги шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алуу формасында тастыкталарын белгилеген техникалык регламентте талаптардын болушу;

г) шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алган арыз берүүчүнүн шайкештикти декларациялоонун белгилүү бир объекти үчүн арыз берүүчүлөрдүн чөйрөсүн белгилеген техникалык регламенттин талаптарына шайкештиги (сериялык чыгаруу, партия же жалгыз буюм).

б) сведения, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государства-члена;

в) копия договора с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем), предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой на таможенную территорию Союза продукции требованиям технического регламента (технических регламентов) и ответственность за несоответствие такой продукции указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица), заверенная печатью (если иное не установлено законодательством государства-члена) и подписью заявителя;

г) копии доказательственных материалов, представление которых для регистрации декларации о соответствии предусмотрено техническим регламентом (техническими регламентами), в том числе результаты исследований (испытаний) и измерений продукции, подтверждающие соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), действие которого на нее распространяется (в случае если техническим регламентом предусмотрено проведение исследований (испытаний) и измерений декларируемой продукции), заверенные печатью и подписью заявителя.

4. Уполномоченный орган или аккредитованный орган по сертификации рассматривает представленные заявителем документы и сведения на предмет:

а) соблюдения требований к оформлению декларации о соответствии, установленных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления» от 25 декабря 2012 года № 293;

б) представления всех документов и сведений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения;

в) наличия в техническом регламенте требования, устанавливающего, что соответствие определенного вида продукции требованиям технического регламента подтверждается в форме принятия декларации о соответствии;

г) соответствия заявителя, принявшего декларацию о соответствии, требованиям технического регламента, устанавливающим круг заявителей для определенного объекта декларирования соответствия (серийный выпуск, партия или единичное изделие).

5. По результатам рассмотрения в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения документов и сведений, представленных

5. Ушул Жобонун 4-пунктуна ылайык арыз берүүчү тарабынан берилген документтерди жана маалыматтарды кароонун жыйынтыктары боюнча ыйгарым укуктуу орган же сертификаттоо боюнча аккредиттелген орган ага каттоо номерин берүү аркылуу шайкештик жөнүндө декларацияны каттайт же шайкештик жөнүндө декларацияны алган күндөн тартып 5 жумуш күндөн ашпаган мөөнөттө аны каттоодон баш тартуу тууралуу (баш тартуунун себебин көрсөтүү менен) арыз берүүчүгө кабарлайт.

6. Бирдиктүү реестердин улуттук бөлүгүнө белгиленген талаптарга ылайык шайкештик жөнүндө декларация тууралуу маалыматтар, ошондой эле ушул Жобонун 3-пунктунун «в» жана «г» пунктчаларында көрсөтүлгөн документтер жөнүндө маалыматтар киргизилет.

7. Шайкештик жөнүндө декларацияны каттоодон баш тартуу тууралуу кабарлама арыз берүүчүгө ташыруу жөнүндө кабарлоо менен заказдык почта аркылуу кагаз жүзүндөгү документ түрүндө жиберилет же арыз берүүчүгө тапшырылат.

8. Шайкештик жөнүндө декларацияны каттоодон баш тартуу үчүн төмөнкүлөр негиз болуп саналат:

а) арыз берүүчү тарабынан Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2012-жылдын 25-декабрындагы № 293 «Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештик жөнүндө декларациянын жана шайкештик сертификатынын бирдиктүү формалары жана аларды тариздөө эрежелери тууралуу» чечими менен белгиленген шайкештик жөнүндө декларацияны тариздөөгө коюлган талаптардын сакталбагандыгы;

б) ушул Жобонун 3-пунктунда каралган документтердин жана маалыматтардын толук эмес көлөмдө берилиши;

в) продукциянын белгилүү бир түрүнүн техникалык регламенттин талаптарына шайкештиги шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алуу формасында ырастала тургандыгын белгилеген талаптын техникалык регламентте жоктугу;

г) шайкештикти декларациялоонун белгилүү бир объекти (сериялык чыгаруу, партия же жалгыз буюм) үчүн арыз берүүчүлөрдүн чөйрөсүн белгилеген техникалык регламенттин талаптарына шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алган арыз берүүчүнүн шайкеш эместиги.

9. Шайкештик жөнүндө декларацияларды каттоо боюнча кызматтар мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жаатындагы мыйзамдарга ылайык ыйгарым укуктуу орган тарабынан жүргүзүлөт.

Продукцияны сертификаттоо боюнча аккредиттелген органдарга акы төлөө жумуштарга жана шайкештикти ырастоо боюнча кызматтарга бааларынын преysкуранты боюнча жүргүзүлөт.

10. Шайкештик жөнүндө катталган декларацияга өзгөртүүлөрдү

заявителем, уполномоченный орган или аккредитованный орган по сертификации осуществляет регистрацию декларации о соответствии посредством присвоения ей регистрационного номера либо уведомляет заявителя об отказе в ее регистрации (с указанием причин отказа) в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения декларации о соответствии.

6. В национальную часть Единого реестра вносятся сведения о декларации о соответствии согласно установленным требованиям, а также сведения о документах, указанных в подпунктах «в» и «г» пункта 3 настоящего Положения.

7. Уведомление об отказе в регистрации декларации о соответствии направляется заявителю в виде документа на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается заявителю.

8. Основаниями для отказа в регистрации декларации о соответствии являются:

а) несоблюдение заявителем требований к оформлению декларации о соответствии, установленных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления» от 25 декабря 2012 года № 293;

б) представление документов и сведений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения, не в полном объеме;

в) отсутствие в техническом регламенте требования, устанавливающего, что соответствие определенного вида продукции требованиям технического регламента подтверждается в форме принятия декларации о соответствии;

г) несоответствие заявителя, принявшего декларацию о соответствии, требованиям технического регламента, устанавливающим круг заявителей для определенного объекта декларирования соответствия (серийный выпуск, партия или единичное изделие).

9. Услуги по регистрации деклараций о соответствии уполномоченным органом проводятся в соответствии с законодательством в области государственных услуг.

Аккредитованным органам по сертификации продукции оплата производится по их преysкуранту цен на работы и услуги по подтверждению соответствия.

10. Внесение изменений в зарегистрированную декларацию о соответствии не допускается. При необходимости внесения изменений заявитель принимает новую декларацию о соответствии и осуществляет ее регистрацию согласно настоящему Положению.

11. Заявитель принимает новую декларацию о соответствии и

киргизүүгө жол берилбейт. Өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылдыгы болгон учурда, арыз берүүчү шайкештик жөнүндө жаңы декларацияны кабыл алат жана ушул Жобого ылайык аны каттоону жүзөгө ашырат.

11. Арыз берүүчү төмөнкүдөй учурларда шайкештик жөнүндө жаңы декларацияны кабыл алат жана ушул Жобонун 3-пунктунун «б» – «г» пунктчаларында каралган документтерди жана маалыматтарды бербестен аны каттоодон өткөрөт:

- шайкештик жөнүндө декларацияда жана анын тиркемелеринде каталар (мүчүлүштүктөр) аныкталса;
- уюштуруу-укуктук формасы, жайгашкан жери (юридикалык жактын дареги), ишин жүзөгө ашырган жердин дареги (эгерде дареги айырмаланып турса), арыз берүүчүнүн телефон номери жана (же) электрондук почтасы өзгөрүлсө;
- продукцияны даярдоочунун уюштуруу-укуктук формасы, жайгашкан жери (юридикалык жактын дареги) өзгөрүлсө;
- ЕАЭБ ТЭИ ТН коду (коддору) өзгөрүлсө;
- продукцияны даярдоо боюнча иш жүзөгө ашырылган жерлердин даректеринин саны кыскарса.

Арыз берүүчүнүн телефон номери жана (же) электрондук почтасынын дареги, ошондой эле ЕАЭБ ТЭИ ТН коду (коддору) өзгөрүлгөн учурда шайкештик жөнүндө декларацияны жана (же) анын тиркемелерин алмаштыруу талап кылынбайт жана арыз берүүчүнүн ыктыяры боюнча жүзөгө ашырылат.

12. Ушул Жобонун 3-пунктунун «а» пунктчасында көрсөтүлгөн арыз жана ушул Жобонун 3-пунктунун «б» – «г» пунктчаларында көрсөтүлгөн документтери жана маалыматтары кошо тиркелген шайкештик жөнүндө катталган декларациянын көчүрмөсү кагаз жана (же) электрондук алып жүрүүчүлөрдө ыйгарым укуктуу органда же сертификаттоо боюнча аккредиттелген органда шайкештик жөнүндө декларацияны колдонуу мөөнөтү бүткөндөн кийин 5 жылдан кем эмес мезгилге, ал эми шайкештик жөнүндө декларацияны колдонуу мөөнөтү чектелбесе – ал катталган датадан тартып 10 жылдан кем эмес мезгилге сакталат.

Техникалык регламентте (техникалык регламенттерде) каралган тиркелген документтери бар кагаз жана (же) электрондук алып жүрүүчүлөрдө шайкештик жөнүндө декларациянын арыз берүүчүдө сакталышына карата талаптар техникалык регламент (техникалык регламенттер) менен белгиленет.

Эгерде тиркелген документтери бар шайкештик жөнүндө декларациянын арыз берүүчүдө сакталуу мөөнөтү техникалык регламент (техникалык регламенттер) менен белгиленбесе, сактоо мөөнөтү ал катталган датадан тартып 10 жылды түзөт.

Эгерде продукцияга тиркелген документтери бар шайкештик жөнүндө декларацияны арыз берүүчүдө сактоонун ар түрдүү

осуществляет ее регистрацию без представления документов и сведений, предусмотренных подпунктами «б» – «г» пункта 3 настоящего Положения, в следующих случаях:

- выявление в декларации о соответствии и приложениях к ней ошибок (опечаток);
- изменение организационно-правовой формы, места нахождения (адреса юридического лица), адреса места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются), номера телефона и (или) адреса электронной почты заявителя;
- изменение организационно-правовой формы, места нахождения (адреса юридического лица) изготовителя продукции;
- изменение кода (кодов) ТН ВЭД ЕАЭС;
- сокращение количества адресов мест осуществления деятельности по изготовлению продукции.

В случае изменения номера телефона и (или) адреса электронной почты заявителя, а также кода (кодов) ТН ВЭД ЕАЭС замена декларации о соответствии и (или) приложений к ней не требуется и осуществляется по усмотрению заявителя.

12. Заявление, указанное в подпункте «а» пункта 3 настоящего Положения, и копия зарегистрированной декларации о соответствии с приложением документов и сведений, указанных в подпунктах «б» – «г» пункта 3 настоящего Положения, хранятся на бумажных и (или) электронных носителях в уполномоченном органе или аккредитованном органе по сертификации в течение не менее 5 лет после окончания срока действия декларации о соответствии, а если срок действия декларации о соответствии не ограничен, – не менее 10 лет с даты ее регистрации.

Требования к хранению у заявителя декларации о соответствии на бумажном и (или) электронном носителях с приложением документов, предусмотренных техническим регламентом (техническими регламентами), устанавливаются техническим регламентом (техническими регламентами).

В случае если техническим регламентом (техническими регламентами) не установлен срок хранения у заявителя декларации о соответствии с приложением документов, срок хранения составляет 10 лет с даты ее регистрации.

В случае если на продукцию распространяется действие нескольких технических регламентов, которые устанавливают разные сроки хранения, у заявителя декларации о соответствии с приложением документов, применяется наибольший из установленных сроков хранения.

13. Копия зарегистрированной декларации о соответствии, документы и сведения, указанные в пункте 3 настоящего Положения, представляются уполномоченным государственным органам,

мөөнөттөрүн белгилеген бир нече техникалык регламенттердин колдонулушу жайылтылса, белгиленген сактоо мөөнөттөрүнүн ичинен эң узагы колдонулат.

13. Шайкештик жөнүндө катталган декларациянын көчүрмөсү, ушул Жобонун 3-пунктунда көрсөтүлгөн документтер жана маалыматтар техникалык регламенттин талаптарынын сакталышына мамлекеттик контролду (көзөмөлдү) жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу органдарга алардын талабы боюнча берилет.

14. Продукциянын техникалык регламенттердин милдеттүү талаптарына шайкеш эместиги аныкталган учурда, техникалык регламенттин талаптарынын сакталышына мамлекеттик контролду (көзөмөлдү) жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган арыз берүүчүгө шайкештик жөнүндө декларациянын колдонулушун токтотуу жөнүндө жазма буйрук берет.

15. Арыз берүүчү бир күндүк мөөнөттө декларацияны каттаган ыйгарым укуктуу органга же сертификаттоо боюнча аккредиттелген органга аны колдонуу токтотулгандыгы (убактылуу токтотулгандыгы) жөнүндө расмий түрдө билдирүүгө милдеттүү.

16. Декларацияны каттаган ыйгарым укуктуу орган же сертификаттоо боюнча аккредиттелген орган алынган расмий билдирүүнүн негизинде бир күндүк мөөнөттө Бирдиктүү реестрге шайкештик жөнүндө декларацияны колдонуу убактылуу токтотулгандыгы жөнүндө жазууну киргизет.

17. Шайкештик жөнүндө декларацияны колдонууну кайра жандандыруу аныкталган шайкеш эместиктер жоюлгандан кийин жана декларацияны каттаган ыйгарым укуктуу органга же сертификаттоо боюнча аккредиттелген органга далилдөөчү материалдар берилгенден кийин мүмкүн.

18. Шайкештик жөнүндө декларацияны колдонууну токтотуу үчүн төмөнкүлөр негиз болуп саналат:

- арыз берүүчү тарабынан шайкештик жөнүндө декларацияны колдонууну токтотуу тууралуу чечим кабыл алынса;
- тиешелүү мүчө мамлекеттин Бирдиктүү реестринин улуттук бөлүгүндө катталган шайкештик жөнүндө декларацияны колдонуу токтотулгандыгы тууралуу жазма буйрук (аталган органдын чечим кабыл алуусу) мамлекеттик контролдоо (көзөмөлдөө) органы тарабынан арыз берүүчүгө берилсе;
- тиешелүү мүчө мамлекеттин улуттук бөлүгүндө катталган шайкештик жөнүндө декларацияны жараксыз деп таануу тууралуу мамлекеттик контролдоо (көзөмөлдөө) органы тарабынан чечим кабыл алынса.

Аталган чечимдерди кабыл алуу (аталган жазма буйрукту берүү), ошондой эле шайкештик жөнүндө декларациянын колдонулушун токтотуу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан белгиленет.

осуществляющим государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента по их требованию.

14. В случае выявления несоответствия продукции обязательным требованиям технических регламентов уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента, выдает заявителю предписание о приостановлении действия декларации о соответствии.

15. Заявитель обязан в однодневный срок официально сообщить в уполномоченный орган или аккредитованный орган по сертификации, зарегистрировавший декларацию, о прекращении (приостановке) ее действия.

16. Уполномоченный орган или аккредитованный орган по сертификации, зарегистрировавший декларацию, на основании полученного официального сообщения в однодневный срок вносит в Единый реестр запись о приостановке действия декларации о соответствии.

17. Возобновление действия декларации о соответствии возможно после устранения выявленных несоответствий и представления доказательных материалов в уполномоченный орган или аккредитованный орган по сертификации, зарегистрировавший декларацию.

18. Основаниями для прекращения действия декларации о соответствии являются:

- принятие заявителем решения о прекращении действия декларации о соответствии;
- выдача заявителю органом государственного контроля (надзора) предписания (принятие указанным органом решения) о прекращении действия декларации о соответствии, зарегистрированной в национальной части Единого реестра соответствующего государства-члена;
- принятие органом государственного контроля (надзора) решения о признании декларации о соответствии, зарегистрированной в национальной части соответствующего государства-члена, недействительной.

Принятие указанных решений (выдача указанного предписания), а также прекращение действия декларации о соответствии устанавливаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

19. В случае принятия заявителем решения о прекращении действия декларации о соответствии заявитель представляет в уполномоченный орган или аккредитованный орган по сертификации уведомление о прекращении действия декларации о соответствии по решению заявителя.

19. Арыз берүүчү тарабынан шайкештик жөнүндө декларацияны колдонууну токтотуу тууралуу чечим кабыл алынган учурда, арыз берүүчү ыйгарым укуктуу органга же сертификаттоо боюнча аккредиттелген органга арыз берүүчүнүн чечими боюнча шайкештик жөнүндө декларациянын колдонулушу токтотулгандыгы тууралуу кабарламаны берет.

Аталган кабарлама мөөр жана арыз берүүчүнүн колу менен күбөлөндүрүлүүгө жана каттоо номери, шайкештик жөнүндө декларациянын катталган датасы жана шайкештик жөнүндө декларацияны колдонууну токтотуунун себеби жөнүндө маалыматтарды камтууга тийиш.

20. Мамлекеттик контролдоо (көзөмөлдөө) органы тарабынан шайкештик жөнүндө декларациянын колдонулушун токтото туруу, токтотуу тууралуу, ошол органдын жазма буйругу боюнча колдонулушу токтотулган шайкештик жөнүндө декларацияны колдонууну токтотуу (кайра жандандыруу) тууралуу чечимди же болбосо шайкештик жөнүндө декларацияны жараксыз деп таануу тууралуу чечимди кабыл алуу жөнүндө жазма буйруктун арыз берүүчүгө берилгендиги тууралуу маалымат Бирдиктүү реестрдин улуттук бөлүгүн түзүүгө жана жүргүзүүгө жооптуу болгон техникалык жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу органга жиберилет.

21. Бирдиктүү реестрдин улуттук бөлүгүн түзүүгө жана жүргүзүүгө жооптуу болгон техникалык жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу орган ушул Жобонун 20-пунктунда көрсөтүлгөн маалыматты алган күндөн тартып 3 жумуш күндүн ичинде жазма буйруктун (чечимдин) датасы жана каттоо номери жөнүндө маалыматтарды Бирдиктүү реестрге киргизүүнү жүзөгө ашырат.

22. Шайкештик жөнүндө декларациянын колдонулушу тийиштүү маалыматтар Бирдиктүү реестрге киргизилген датадан тартып убактылуу токтотулган, кайра жандандырылган же токтотулган деп эсептелинет.

Указанное уведомление должно быть заверено печатью и подписью заявителя и содержать сведения о регистрационном номере, дате регистрации декларации о соответствии и причине прекращения действия декларации о соответствии.

20. Информация о выдаче заявителю органом государственного контроля (надзора) предписания о приостановлении, прекращении действия декларации о соответствии, принятии решения о прекращении (возобновлении) действия декларации о соответствии, действие которой было приостановлено по предписанию этого органа, либо решения о признании декларации о соответствии недействительной направляется в уполномоченный орган по техническому регулированию, ответственный за формирование и ведение национальной части Единого реестра.

21. Уполномоченный орган по техническому регулированию, ответственный за формирование и ведение национальной части Единого реестра, в течение 3 рабочих дней со дня получения информации, указанной в пункте 20 настоящего Положения, осуществляет внесение в Единый реестр сведений о дате и регистрационном номере предписания (решения).

22. Действие декларации о соответствии считается приостановленным, возобновленным или прекращенным с даты внесения в Единый реестр соответствующих сведений.

Евразия экономикалык бирлигинин (Бажы бирлигинин) техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештик жөнүндө бирдиктүү формадагы декларацияны кабыл алуунун тартиби жөнүндө жобого тиркеме

Приложение к Положению о порядке принятия декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) единой формы

Форма

(шайкештик жөнүндө декларацияны каттаган органдын аталышы)

жана анын дареги)

Продукциянын шайкештиги жөнүндө декларацияны кабыл алуу тууралуу БИЛДИРҮҮ

1.

(даярдоочу уюмдун/дилердин, импорттоочунун аталышы)

(ОКПО коду жана (же) жеке ишкердин СИНи же каттоо документинин

(патенттин) номери, анын инициалдары, фамилиясы, юридикалык же

үй дареги)

Телефон _____ Факс _____

атынан

(жетекчинин, жеке ишкердин аты-жөнү)

2. Төмөнкүлөр тууралуу билдирет: _____

чыгарылуучу, (даярдоочунун, чыгарылган өлкөнүн аталышы)

(продукциянын аталышы, тиби, түрү, маркасы)

(сериялуу же партия менен чыгарылуучу ЕАЭБ ТЭИ ТН коду (номерин көрсөтүү) декларациялоо схемасы боюнча _____

(декларациялоо схемасынын номери)

Форма

наименование органа, зарегистрировавшего декларацию о соответствии

(и его адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о принятии декларации о соответствии продукции

1.

(наименование организации-изготовителя/дилера, импортера)

(код ОКПО и (или) ИНН или номер регистрационного документа (патента)

индивидуального предпринимателя, его инициалы, фамилия,

юридический или домашний адрес)

Телефон _____ Факс _____

В лице _____ (Ф.И.О. руководителя, индивидуального предпринимателя)

2. Уведомляет, что _____, (наименование, тип, вид, марка продукции)

(Код ТН ВЭД ЕАЭС, выпускаемой серийно или партия (указать номер)

выпускаемая _____, (наименование изготовителя, страны происхождения)

соответствует требованиям _____

(обозначение ТР ТС/ЕАЭС, нормативных правовых актов или стандартов)

_____ (ББ/ЕАЭБ ТР, ченемдик укуктук актыларды же стандарттарды белгилөө)
_____ талаптарга жооп берет жана шайкештик жөнүндө тиркелген декларацияны каттоону өтүнөт.

3. Декларациялануучу продукциянын коопсуздук талаптарына шайкеш келишине жоопкерчилик тартат.

М.О. Декларант _____
(колу, инициалдары, фамилиясы, кызмат орду)

20__-жылдын «__» _____».

по схеме декларирования _____ (номер схемы декларирования)

и просит зарегистрировать прилагаемую декларацию о соответствии.
3. Несет ответственность за соответствие декларируемой продукции требованиям безопасности.

М.П. Декларант _____
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

«__» _____ 20__ г.

Озманович